

"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛГА ТИЕШЕЛҮҮ ОТЧЕТ

2025-жылдын 30-ноябрь айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Өлчөө бирдиги: миң сом

	30.11.2025	30.11.2024	31.12.2024
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары	3 849 786	5 462 596	5 696 139
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы эсептер жана депозиттер	13 410 239	15 525 051	14 217 334
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы эсептер жана депозиттер	25 773 455	28 651 806	24 683 703
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы депозиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(52 963)	(45 512)	(47 560)
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы эсептер жана депозиттер, нетто	25 720 493	28 606 294	24 636 143
Төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздар	6 074 288	1 340 369	1 904 926
Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер	253 521	276 904	230 079
Финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(5 070)	(6 505)	(5 035)
Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер, нетто	248 450	270 399	225 044
Кардарларга берилген кредиттер	29 511 755	22 202 258	22 946 895
Кардарларга берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(1 551 323)	(1 719 648)	(1 776 402)
Кардарларга берилген кредиттер, нетто	27 960 432	20 482 610	21 170 493
Негизги каражаттар	2 209 712	1 982 304	2 034 757
Материалдык эмес активдер	208 464	295 290	292 848
Туунду финансылык мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышуу	164 058	162 839	163 214
Ассоциацияланган финансылык эмес мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышуу, нетто	830 334	740 337	735 428
Башка активдер	3 247 540	2 642 210	3 330 993
Жыйынтыгында, активдер	83 923 795	77 510 300	74 407 319
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР			
Банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин эсептери жана депозиттери	776 291	1 218 881	1 654 126
Кардарлардын эсептери жана депозиттери	56 539 049	55 300 129	54 249 965
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана жергиликтүү бийлик органдарынын эсептери жана алардан алынган кредиттер	7 680 082	3 476 536	1 426 377
Башка тартылган каражаттар	3 351 944	4 700 857	4 748 915
Субординацияланган карыз	93 087	89 701	85 951
Банк тарабынан чыгарылган облигациялар	1 302 023	93 735	-
Төлөөгө каралган пайдадан салык	58 850	15 263	18 087
Башка милдеттенмелер	2 311 402	2 428 757	1 890 419
Жыйынтыгында, милдеттенмелер	72 112 730	67 323 859	64 073 840
КАПИТАЛ			
Акционердик капитал	2 011 350	1 996 400	2 001 000
Номиналдан үстөк салынган капитал	43 288	42 966	43 065
Бөлүштүрүлбөгөн пайда жана башка камдар	7 457 832	6 246 604	6 260 997
Өтүп жаткан жылдын пайдасы	2 298 595	1 900 471	2 028 417
Жыйынтыгында, капитал	11 811 065	10 186 441	10 333 479
Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал	83 923 795	77 510 300	74 407 319

Башкы бухгалтер

Финансылык жана багыттын жетекчиси

Банк Башкармалыгынын Төрагасы

Чолпон Суванбекова

Нурдин Илебаев

Алиф М. Али

"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ЧОГУУ АЛЫНГАН КИРЕШЕ БОЮНЧА ОТЧЕТ

2025-жылдын 30-ноябрь айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Өлчөө бирдиги: миң сом

	30.11.2025	30.11.2024	31.12.2024
Пайыздык кирешелер	5 609 009	4 762 062	5 233 002
Пайыздык чыгашалар	(2 132 198)	(1 922 733)	(2 144 843)
Пайыздык активдер боюнча баанын түшүүсүнөн улам чыгымдарга чейинки таза пайыздык киреше	3 476 811	2 839 329	3 088 159
Пайыздык активдер боюнча баанын түшүүсүнөн улам келип чыккан чыгымдар	221 675	150 209	94 377
Таза пайыздык кирешелер	3 698 486	2 989 538	3 182 536
Алынган комиссиялык төлөмдөр	998 147	987 830	1 085 932
Төлөнгөн комиссиялык төлөмдөр	(633 273)	(708 446)	(774 929)
Чет өлкө валютасы менен операциялардан таза пайда	1 206 666	1 229 502	1 319 026
Туундуу финансылык мекемелерден түшкөн киреше (чыгым)	6 723	-	6 589
Ассоциацияланган компаниялардан түшкөн киреше (чыгым)	253 965	194 914	188 614
Башка кирешелер	11 138	19 268	22 275
Башка операциялар боюнча баанын түшүүсүнөн чыгым	66 144	(62 019)	(38 186)
Пайыздык эмес таза кирешелер	1 909 510	1 661 049	1 809 321
Операциялык кирешелер	5 607 996	4 650 587	4 991 857
Операциялык чыгашалар	(3 049 119)	(2 537 419)	(2 747 430)
Операциялык иштен түшкөн пайда	2 558 877	2 113 168	2 244 428
Салык алууга чейинки пайда	2 558 877	2 113 168	2 244 428
Пайда салыгы боюнча чыгашалар	(260 282)	(212 697)	(216 011)
Бир мезгил ичинде алынган таза пайда (келип чыккан чыгым)	2 298 595	1 900 471	2 028 417
Жыйынтыгында, бир мезгил ичинде чогуу алынган киреше	2 298 595	1 900 471	2 028 417

Башкы бухгалтер

Чолпон Суванбекова

Финансылык иш бөлүмүнүн жетекчиси

Нурдин Илебаев

Банк Башкармалыгынын Төрагасы

Ариф М. Али



ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИН САКТАЛЫШЫ БОЮНЧА МААЛЫМАТТАР
2025-жылдын 30-ноябрь айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы	Ченемдердин белгиленген мааниси	Ченемдердин айкын мааниси
Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	20%дан ашпаган чекте	7,3%
Банк менен байланыштуу бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	20%дан ашпаган чекте	0,1%
Банк менен байланыштуу болбогон банкта банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	30%дан ашпаган чекте	0,5%
Банк менен байланыштуу банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.4)	20%дан ашпаган чекте	12,7%
Суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.1)	кеминде 12%	20,2%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.2)	кеминде 8%	16,5%
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.3)	кеминде 6%	16,5%
Лeverаж (K2.4)	кеминде 6%	9,6%
Ликвиддүүлүк ченеми (K3.1)	кеминде 45%	70,3%
Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" көрсөткүчү)	кеминде 20%	22,4%

Башкы бухгалтер

Чолпон Суванбекова

Финансылық иш бағытынын жетекчиси

Нурдин Илебаев

Банк Башкармалығының Төрағасы

Ариф М. Али